

**2020-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЫНА
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК**

миң кыргыз сому менен

	2020-жылдын 30-сентябрына	2019-жылдын 31-декабрына	2019-жылдын 30-сентябрына
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана эсептик активдер	356 957	230 796	234 767
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык активдер	(17 477)	(2 914)	(876)
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы эсептер жана депозиттер	267 215	265 651	184 733
Банктардагы эсептер жана депозиттер	281 769	167 975	31 988
Төлөөгө чейин кармалуучу баалуу кагаздар	612 903	0	0
РЕПО операциялар	203 887	108 087	0
Кардарларга кредиттер	7 022 837	8 011 975	7 781 093
Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам	(400 583)	(254 769)	(241 717)
Таза кредиттер	6 622 255	7 757 206	7 539 376
Негизги каражаттар	304 609	358 470	350 156
Материалдык эмес активдер	27 318	28 880	30 511
Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн киреше салыгы	58	0	0
Кийинкиге калтырылган актив	7 679	7 679	6 795
Кийинкиге калтырылган салык активи	85 816	112 601	101 670
Башка активдер	8 752 988	9 034 431	8 479 120
БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык милдеттенмелер	0	0	0
Банктардын жана башка финансылык институттардын эсептери жана депозиттери	131 702	43 049	150 099
Кардардын каражаттары	4 624 270	4 378 726	4 108 332
Карызга алган каражаттар	1 126 417	1 654 920	1 449 022
Төлөнүүчү киреше салыгы	21 307	24 687	16 218
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	0	0	0
Башка милдеттенмелер	278 464	306 834	291 689
Субординацияланган карыз	0	0	0
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	6 182 160	6 408 216	6 015 361
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 474 761	1 474 761	1 474 761
Кошумча төлөнгөн капитал	0	0	0
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым	1 096 067	1 151 454	988 999
БАРДЫГЫ КАПИТАЛ	2 570 828	2 626 215	2 463 760
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	8 752 988	9 034 431	8 479 120

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1 банк лицензиясын алган.

Башкарманын Төрагасы

Саидахматов М.Т.

Башкы бухгалтер

Азимжанова Н.А.



**2020-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЫНА
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ӨТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК**

миң кыргыз сому менен

	2020-жылдын 30-сентябрына	2019-жылдын 31-декабрына	2019-жылдын 30-сентябрына
Пайыздык киреше	1 564 334	2 227 457	1 634 780
Пайыздык чыгаша	(439 124)	(618 042)	(460 742)
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүүгө чейин таза пайыздык киреше	1 125 210	1 609 415	1 174 038
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүү	(142 547)	(55 773)	(43 397)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	982 663	1 553 642	1 130 640
Валюталык киреше/чыгымдар	49 446	16 062	11 664
Алынган комиссиялар	29 339	28 194	19 051
Төлөнгөн комиссиялар	(17 092)	(16 407)	(11 703)
Башка киреше	6 303	4 088	3 314
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕ	67 997	31 937	22 326
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДИКТЕН ТҮШКӨН ПАЙДА	1 050 660	1 585 579	1 152 966
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГЫМДАР	(719 188)	(1 008 162)	(762 368)
Башка активдер боюнча РППУ (Түзүү)/Калыбына келтирүү	(4 297)	(2 240)	(867)
САЛЫК САЛУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	327 175	575 177	389 731
Киреше салыктары боюнча чыгымдар	(34 566)	(60 572)	(37 581)
ТАЗА ПАЙДА/ЧЫГЫМДАР	292 609	514 605	352 150
БАРДЫГЫ БОЛУП ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	292 609	514 605	352 150

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1 банк лицензиясын алган.

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



Сайдахматов М.Т.

Азимжанова Н.А.

**КРУБ ТАРАБЫНАН БЕКИТИЛГЕН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМАТТАР**
2020-жылдын 30-сентябрына карата (ал күндү кошкондо)
“ФИНКА Банк” ЖАК

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдин айкын мааниси	Ченемдин белгиленген мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	0,3%	20% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	0,0%	15% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болбогон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	1,6%	30% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	0,0%	15% жогору эмес
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	31,8%	12% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.2)	27,1%	6% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги негизги (базалык) капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.3)	27,1%	4,5% кем эмес
Лeverаж коэффициенти (K2.4)	29,6%	8% кем эмес
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	31,8%	22% кем эмес
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	129,1%	45% кем эмес
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.2)	-	20% жогору эмес
"Кыска" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.3)	-	20% жогору эмес

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



Саидахматов М.Т.

Азимжанова Н.А.